

«КСБ Коммерциялык Банкы» жабык акционердик коомунун
(Банктык эсеп келишимин түзүүгө)

АЧЫК ОФЕРТА (ЖАЛПЫ ЖАРЫЯ-СУНУШ)

_____ 20____-ж.

ш. _____

1. Жалпы шарттар

1.1. Бул документ «КСБ Коммерциялык Банкы» жабык акционердик коомунун (мындан ары — Банк) кызыкдар жеке жактарга Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 398-беренесине ылайык Банктын www.ksbc.kg расмий сайтында жарыяланган банктык эсеп келишимин төмөндө көрсөтүлгөн шарттарда түзүү жөнүндө расмий сунушу (ачык офертасы (жалпы жарыя-сунушу)) болуп саналат.

1.2. «КСБ Коммерциялык Банкы» жабык акционердик коомунун Банктык эсеп келишими (мындан ары текст боюнча — Келишим) өзгөчө тартипте: Тараптар кол койбостон ушул офертаны акцепттөө жолу менен түзүлөт. Ушул оферта Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 402-беренесине ылайык юридикалык күчкө ээ жана Тараптар кол койгон Келишимге теңдеш болуп саналат. Келишимдин тексти да ушул офертада келтирилген.

1.3. Ушул оферта түзүлүүчү Келишимдин бардык олуттуу шарттарын камтыйт. Жеке жак болгон Кардардын эсеп ачуу жөнүндө арызындагы тиешелүү пунктка кол коюу ушул офертаны акцепттөө, ошондой эле төмөндө баяндалган шарттарды толук жана шартсыз кабыл алуу болуп эсептелет. Кардар ушул офертанын кайсы бир пунктуна макул болбогон учурда, Банк менен келишимди жазуу жүзүндө түзүү сунушталат.

2. Келишимдин предмети

2.1. Ушул Келишимдин предмети Тараптардын ортосунда улуттук жана чет өлкөлүк валюталарда талап боюнча төлөнүүчү банктык салымдар (депозиттер) боюнча эсептерди жана мөөнөттүү банктык салымдар (депозиттер) боюнча эсептерди ачуу жана тейлөө боюнча мамилелерди белгилөө болуп саналат. Мындан ары Келишимдин текстинде, эгер мөөнөттүү банктык салымдар (депозиттер) боюнча эсептер түздөн-түз аталбаса, «эсептер» жана «банктык эсептер» деп талап боюнча төлөнүүчү банктык салымдар (депозиттер) боюнча эсептер түшүнүлөт. Банк Кардарга анын арызында көрсөтүлгөн валюталарда банктык эсептерди ачат жана аларга Кардардын пайдасына түшкөн Кыргыз Республикасынын валютасындагы жана чет өлкөлүк валюталардагы акча каражаттарын чегерүүгө, жарандык мыйзамдарга, колдонуудагы банктык эрежелерге жана ушул Келишимге ылайык Кардардын эсептен акча каражаттарын которуу же берүү жөнүндө тескемелерин аткарууга милдеттенет.

2.2. Эсептер боюнча операциялар Банк тарабынан ушул Келишимдин 6-бөлүмүнө ылайык сый акы үчүн жүргүзүлөт.

2.3. Ушул Келишимдин колдонулушу Кардарды идентификациялоо/верификациялоо үчүн кызмат кылган _____ бирдиктүү кардардык нумур менен ачылган, Кардардын сом жана чет өлкөлүк валюталардагы банктык эсептери жана мөөнөттүү банктык салымдар

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Закрытого акционерного общества «Коммерческий Банк КСБ»
(на заключение Договора банковского счета)

(депозиттер) боюнча эсептери (мындан ары — салымдар боюнча эсептер) боюнча жүргүзүлүүчү операцияларга жайылтылат.

2.4. Тараптардын кредиттерди, овердрафттарды берүү жана Банктын башка кызматтары менен байланышкан мамилелери Тараптар түзгөн же кабыл алган өзүнчө келишимдер, эрежелер жана башка документтердин жоболору, ошондой эле Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдары менен жөнгө салынат.

2.5. Ушул Келишимдин алкагында Банк Кардарга эсептерди тейлөөгө, банктык операцияларды жүргүзүүгө, Банктын банктык өнүмдөрүн жана сервистерин пайдаланууга байланышкан консультациялык, маалыматтык жана башка коштоочу кызматтарды көрсөтүүгө да укуктуу.

2.5.1. Банктын консультациялык жана маалыматтык кызматтары маалымдамалык мүнөздө гана болот, юридикалык, салыктык, инвестициялык же финансылык сунуштама болуп саналбайт жана алынган маалыматтын негизинде Кардар кабыл алган чечимдер үчүн Банктын жоопкерчилигин пайда кылбайт.

2.5.2. Консультациялык кызматтардын тизмеси, аларды көрсөтүү тартиби, ошондой эле комиссиялардын жана башка төлөмдөрдүн өлчөмдөрү Банктын расмий сайтында, Банктын маалымат такталарында жайгаштырылган же Кардарга башка жол менен маалымдалган Банктын колдонуудагы тарифтери менен аныкталат.

3. Эсептерди ачуу тартиби

3.1. Кардар эсептерди ачуу үчүн зарыл болгон бардык документтерди берген шартта, Банк Кардарга анын арызында көрсөтүлгөн валюталарда эсепти (эсептерди) ачууга милдеттенет. Кардар эсеп ачуу, Кардарды жана бенефициардык ээсин идентификациялоо жана верификациялоо боюнча талаптарды аткаруу жана кардарды талаптагыдай текшерүүнүн башка чараларын жүргүзүү үчүн зарыл болгон тиешелүү документтерди бербегенде, ошондой эле анык эмес документтерди бергенде, Банк Кардарга эсеп ачуудан же Кардардын эсеби боюнча операцияларды жүргүзүүдөн баш тартууга милдеттүү.

3.2. Ушул Келишим колдонулган мөөнөттүн ичинде Кардардын өтүнүчү боюнча талап боюнча төлөнүүчү жаңы эсептер ачылган учурда, анын жоболору жаңы ачылган эсептерге алар ачылган учурдан тартып жайылтылат.

3.3. Эсеп (эсептер) ачылганда анын номуру Кардарга жазуу жүзүндө билдирилет. Банк зарыл болгон учурда Кардардын эсебине (эсептерине) ыйгарылган номурду өзгөртүүгө укуктуу. Бул жөнүндө Банк Кардарга өзгөртүүнүн болжолдонгон датасына чейин 30 (отуз) календардык күн мурун алдын ала билдирүүгө милдеттүү.

3.4. Кардар Банкка кайрылганда аны идентификациялоо үчүн колдонулуучу «_____» код сөзүн аныктайт. Эсеп ачуу жөнүндө арызда код сөзүн көрсөткөн Кардар ушуну менен Банкка эсеп боюнча акча каражаттарынын кыймылы, эсептеги акча каражаттарынын калдыгы жана башка маалыматтарды телефон аркылуу аталган код сөзүн айткан адамдарга берүүгө ыйгарым укук берет. Кардар код сөзүн үчүнчү жактарга ачыкка чыгарганы үчүн Банк жоопкерчилик тартпайт.

4. Эсептерди тейлөө тартиби

4.1. Банк эсеп боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, банктык эрежелерде жана ишкердик жүгүртүүнүн каада-салттарында каралган операцияларды жүргүзөт.

4.2. Кардардын эсеби боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн Банк өзүнүн тандоосу боюнча башка банктарды жана/же финансылык-кредиттик уюмдарды тартууга укуктуу.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Закрытого акционерного общества «Коммерческий Банк КСБ»
(на заключение Договора банковского счета)

4.3. Кардардын пайдасына түшкөн чет өлкөлүк валютадагы каражаттарды Банк тиешелүү корреспондент-банктан Банктын эсеби боюнча көчүрмөнү алган күндөн кийинки банк күнүнөн кечиктирбестен чегерет.

4.4. Эсеп боюнча операцияларды жүргүзүүдө Кардар Банкка Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык таризделген төлөм документтерин берүүгө тийиш. Кардардын эсебине акча каражаттарын чегерүүгө негиз болгон документтер толук эмес, бурмаланган, так эмес же карама-каршы маалыматтарды камтыган же мындай документтер жок болгон учурларда, Банк зарыл маалыматты камтыган документ алынганга чейин түшкөн сумманы Кардардын эсебине чегерүүнү кармап турууга укуктуу. Мындай учурларда Банк тарабынан иликтөө жүргүзүүнүн тартиби Банк белгилеген эрежелер менен аныкталат. Документте Кардарды толук идентификациялоо/верификациялоо үчүн зарыл маалымат жок болгон же туура эмес маалымат көрсөтүлгөн учурда Банк сумманы жөнөтүүчүгө кайтарып берүүгө да укуктуу.

4.5. Кардар Банкка берген бардык документтер Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарына ылайык келүүгө, ал эми зарыл болгон учурда Банк берген формалар жана үлгүлөр боюнча толтурулууга тийиш. Банкка берилүүчү кандай болбосун документтерде гелдүү калемсаптарды колдонууга тыюу салынат.

4.6. Кардар өзү Банкка берген бардык документтердин мазмуну жана мыйзамдуулугу үчүн өз алдынча жоопкерчилик тартат.

4.7. Кардар Банк көрсөткөн кызматтарды кандайдыр бир мыйзамга каршы максаттарда пайдаланбоого; кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого), террористтик/экстремисттик ишти жана массалык кыргын салуучу куралды жайылтууну каржылоого багытталган эч кандай аракеттерди (операцияларды) жүргүзбөөгө милдеттенет.

4.8. Кардар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актыларына ылайык террористтик/экстремисттик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча талаптарды аткаруу максатында, Банктын суроо-талабы боюнча Кардарды жана бенефициардык ээсин (ээлерин) идентификациялоо жана верификациялоо үчүн зарыл болгон маалыматтарды, ошондой эле жүргүзүлгөн операциялар боюнча ырастоочу документтерди кошкондо, Банкка кошумча маалыматтарды жана документтерди берүүгө милдеттенет.

4.9. Банк Кардардан анын эсеби боюнча жүргүзүлүүчү операцияга байланышкан документтерди (анын ичинде келишимдердин, контракттардын, эсеп-фактуралардын ж.б. түп нускаларын) кошумча талап кылууга укуктуу. Эгер Кардар операциянын мыйзамдуулугун жана экономикалык максатка ылайыктуулугун ырастаган, Банк талап кылган документтерди берүүдөн баш тартса, Банк операцияны жүргүзүүдөн баш тартууга укуктуу.

4.10. Кардардын эсептери боюнча бардык эсептешүү-акча операциялары белгиленген формадагы төлөм документтери боюнча, бардык зарыл реквизиттер милдеттүү түрдө көрсөтүлгөн Кардардын жазуу жүзүндөгү тескемесинин негизинде жүргүзүлөт. Кардардын Банкка берген тескемеси ушул Келишимде же тиешелүү келишимдерде каралган шарттарда жана тартипте «Интернет/Мобилдик-Банкинг»¹ тутумун же башка каражаттарды пайдалануу менен электрондук байланыш аркылуу берилиши мүмкүн. Кардардын тескемесисиз эсептерден акча каражаттарын эсептен чыгаруу ушул Келишимде каралган учурларда, ошондой эле мындай эсептен чыгаруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жүргүзүлөт.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Закрытого акционерного общества «Коммерческий Банк КСБ»
(на заключение Договора банковского счета)

4.11. Эгер Кардардын тапшырмасында бир же бир нече реквизит жок болсо же окулбай жазылса же туура эмес реквизит көрсөтүлсө, эсепте банктык кызматтарды көрсөтүү үчүн Банктын комиссиясын төлөөгө каражат жетишсиз болсо, ошондой эле ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар эсепке камак салган учурларда Банк Кардардын тапшырмасын аткаруудан баш тартууга укуктуу. Эгер которууга арыз (төлөм документи) аткарууга кабыл алынып, аны аткаруу процессинде жогоруда көрсөтүлгөн жана аны аткаруудан баш тартууга негиз болгон факт (фактылар) аныкталса, которууга арыз (төлөм документи) Кардарга кайтаруунун себеби көрсөтүлгөн белгилер менен ушул документ кабыл алынган күндөн кийинки банк күнүнөн кечиктирбестен кайтарылат.

4.12. Акча каражаттарын эсептен чыгаруу боюнча операциялар эсептеги каражаттардын калдыгынын чегинде жүргүзүлөт.

4.13. Банк Кардардын Кыргыз Республикасынын валютасындагы жана чет өлкөлүк валютадагы төлөмдөр боюнча тапшырмаларын Банк белгилеген операциялык сааттарда кабыл алат. Кардардын эсебинен чет өлкөлүк валютадагы каражаттарды эсептен чыгаруу жана которуу Кардардын акча каражаттарын которуу жөнүндө арызы алынган күнү жүргүзүлөт. Эгер Кардар которууга арыз берген күнү бул төлөмдү аткаруу жөнүндө арыз бербесе, чет өлкөлүк валютадагы каражаттарды Банк Кардардын арызы Банкка келип түшкөн күндөн кийинки банк күнү которот.

Банк акча каражаттарын алуучунун банкына которуу үчүн бардык зарыл жана мүмкүн болгон аракеттерди жасаган болсо, акча каражаттарын которуу боюнча милдеттенмесин аткарган деп эсептелет.

4.14. Эгер төлөм документи Банк тарабынан кабыл алынган учурдан тартып акча каражаттары которулганга чейин ушул Келишимдин 4.7-пунктунда каралган төлөм документин кабыл алуудан баш тартуу үчүн негиздердин бири аныкталса, Банк эсептен чыгарылган акча каражаттарын Кардардын эсебине чегерет жана кайтаруунун себептерин көрсөтүү менен төлөм документин Кардарга кайтарат.

4.15. Эгер акча каражаттарынын кармалышы же жоголушу алуучунун реквизиттери (анын ичинде алуучунун банкынын реквизиттери) туура эмес көрсөтүлгөндүгүнө байланыштуу болсо, Банк мүмкүн болгон кечиктирүүлөр, жоготуулар же акча каражаттарынын кармалышына же жоголушуна байланышкан башка кесепеттер үчүн жоопкерчилик тартпайт.

4.16. Банк башка мамлекеттердин экономикалык санкцияларынан, анын ичинде соода же финансылык тыюу салуулардан, чектөөлөрдөн, ошондой эле корреспондент-банктын (үчүнчү тараптын) которууларды бөгөттөөсүнөн, корреспондент-банктардын, субагенттердин жана башка агенттердин туура эмес аракеттеринен же аракетсиздигинен, анын ичинде корреспонденттердин төлөмдөрдү аткарбагандыгынан келип чыккан кандайдыр бир каталар, кайтаруулар үчүн жоопкерчилик тартпайт. Кардар ошондой эле Банк менен анын корреспондент-банктарынын жана/же субагенттеринин ортосундагы макулдашууларга, анын ичинде корреспонденттик эсептерди жүргүзүү тартиби жана аларды тейлөө тарифтери, корреспондент-банктардын башка корреспонденттер менен болгон тарифтери (анын ичинде корреспонденттердин өз комиссияларын Кардардын которуусунун негизги суммасынан эсептен чыгаруусу) боюнча маселелерге байланыштуу Банкка эч кандай доомат койбоого макул болот. Кардар ошондой эле себептерди тактабастан жана ырастоочу документтерди талап кылбастан, корреспонденттик эсеп аркылуу Кардардын төлөмдөрүн жүргүзүүгө тыюу салуу жөнүндө корреспондент-банктын нускамаларына алдын ала макулдугун берет.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Закрытого акционерного общества «Коммерческий Банк КСБ»
(на заключение Договора банковского счета)

4.17. Кардар кириш төлөмдөр үчүн актуалдуу эмес банктык реквизиттерди пайдаланган учурда Банк жоопкерчилик тартпайт.

4.18. Кардардын эсебинде бардык эсептешүү документтерин төлөөгө каражат жетишсиз болгон учурда Банк төлөмдөрдү алардын келип түшүү кезектүүлүгү боюнча же Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жүргүзөт.

4.19. Кардардын тескемесиз, төлөм тапшырмасысыз жана макулдугусуз (акцептсиз тартипте) анын эсебинен жана салым боюнча эсебинен аткаруу документтеринин, Кыргыз Республикасынын Салык кодексинде каралган тартипте салык кызматынын органдары тарабынан коюлган салыктык төлөм талаптарынын негизинде, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында мындай укук берилген башка адамдардын талабы боюнча акча суммалары, ошондой эле Кардардын эсептерине жаңылыш чегерилген суммалар, Банктын тарифтерине ылайык көрсөтүлгөн банктык кызматтар үчүн Банктын комиссиялары, Кардар менен ишкер мамилелердин жүрүшүндө келип чыккан Банктын чыгымдарын компенсациялоого багытталган акча суммалары, берилген кредитти жана белгиленген пайыздарды жана туумдарды төлөөгө багытталган суммалар, Кардардын Банк алдындагы милдеттенмелерин төлөөгө багытталган суммалар, ошондой эле Кардардын Банк алдындагы башка милдеттенмелери боюнча, анын ичинде банктык тейлөөгө байланышпаган, бирок Банк менен Кардардын ортосундагы башка укуктук мамилелерден келип чыккан акча каражаттарынын башка суммалары эсептен чыгарылат.

4.20. Банк Кардарга алдын ала билдирбестен, санкциялык тизмекке киргизилген Кардардын операциясын (бүтүмүн) жана/же каражаттарын, же Кардардын жана бенефициардык ээсинин террористтик/экстремисттик ишке жана массалык кыргын салуучу куралды жайылтууга катышкандыгы жөнүндө маалыматтар бар болсо, токтоосуз тоңдурууга укуктуу.

4.21. Эгер Кардардын жана/же бенефициардык ээсинин кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтар бар болсо, Банк Кардардын операциясын (бүтүмүн) токтото турууга укуктуу.

4.22. Банк Кардардын эсептери жана салымдар боюнча эсептери боюнча банктык сырды кепилдейт. Кардардын операциялары, эсептери жана салымдар боюнча эсептери жөнүндө маалыматтарды үчүнчү жактарга берүү, ошондой эле эсеп боюнча операцияларды токтото туруу (ушул Келишимде каралган учурларды кошпогондо) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жана тартипте гана жүргүзүлөт.

5. «Интернет/Мобилдик Банкинг» тутумунда ачылган мөөнөттүү банктык салым (депозит)

5.1. «Интернет/Мобилдик Банкинг» тутумунун колдонуучусу болгон Кардар ушул Келишимдин алкагында шарттары ушул бөлүмдө камтылган мөөнөттүү банктык салымды (депозитти) аралыктан ача алат.

5.2. «Интернет/Мобилдик Банкинг» тутуму аркылуу ачылган мөөнөттүү банктык салым (депозит) боюнча келишим банктык салымдын (депозиттин) суммасы Банктагы салым боюнча эсепке келип түшкөн күндөн тартып электрондук кол тамга менен кол коюлган электрондук документ түрүндө түзүлгөн деп эсептелет.

5.3. Мөөнөттүү банктык салым (депозит) аралыктан төмөнкү түрлөр (өнүмдөр) боюнча ачылышы мүмкүн: «Классикалык» жана «Топтомо». Мөөнөттүү банктык салымдын сунушталган жалпы шарттары Банктын сайтында төмөнкү шилтеме боюнча жайгаштырылган:

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Закрытого акционерного общества «Коммерческий Банк КСБ»
(на заключение Договора банковского счета)

https://www.ksbc.kg/media/deposits/docs/2025_01_13_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf

5.4. Мөөнөттүү банктык салымдын түрү, валюта, сумма, мөөнөт жана номиналдык пайыздык чен сыяктуу мөөнөттүү банктык салымдын шарттары Кардар тарабынан «Интернет/Мобилдик Банкингдин» тиешелүү бөлүмдөрүндө сунушталган мөөнөттүү банктык салымдын жалпы шарттарынын ичинен тандалат жана андан ары мөөнөттүү банктык салым келишиминин ажырагыс бөлүгү болгон Депозит жөнүндө маалыматта көрсөтүлөт.

5.5. Эгер мөөнөттүү банктык салым жумуш эмес күнү аралыктан ачылса, ал кийинки жумуш күнү кабыл алынган деп эсептелет.

5.6. Пайыздар жылына 365 (Үч жүз алтымыш беш) күндүн эсебинен мөөнөттүү банктык салымдын суммасына, акча каражаттары салым боюнча эсепке келип түшкөн (салынган) күндөн кийинки күндөн тартып, алар Кардарга кайтарылган күндүн алдындагы күнгө чейин (же Келишим бузулганга чейин, же Келишимде же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздер боюнча салым боюнча эсептен акча каражаттары эсептен чыгарылганга чейин) эсептелет.

5.7. Эгер мөөнөттүү банктык салымдын (депозиттин) мөөнөтү аяктаган күн жана/же эсептелген пайыздарды төлөө күнү жумуш эмес күнгө туш келсе, Банк төлөмдү андан кийинки биринчи жумуш күнү жүргүзөт.

5.8. Эгер Аманатчы мөөнөттүү банктык салымдын мөөнөтү аяктаганда келбесе жана мөөнөттүү банктык салымдын суммасын жана ага эсептелген пайыздарды талап кылбаса, мөөнөттүү банктык салымдын мөөнөтү ошол эле мөөнөткө, мөөнөттү узартуу (пролонгациялоо) учурунда колдонулган шарттарда жана пайыздык чен боюнча автоматтык түрдө узартылган (пролонгацияланган) деп эсептелет. Мөөнөттүү банктык салымдын мөөнөтүн узартууда (пролонгациялоодо) Тараптардын ортосунда ушул Келишимге кошумча макулдашуу түзүлбөйт. Мөөнөттүү банктык салымдын мөөнөтүн узартуулардын (пролонгациялардын) саны чектелбейт. Мөөнөттүү банктык салымдын мөөнөтү узартылганда (пролонгацияланганда), мөөнөттү эсептөө мөөнөттүү банктык салымдын мөөнөтү аяктаган күндөн кийинки күндөн тартып кайра башталат. Кардар талап кылбаган пайыздардын суммасы мөөнөттүү банктык салымдын суммасын көбөйтпөйт (капиталдаштырылбайт), ошондой эле ага пайыздар эсептелбейт. Эгер мөөнөттүү банктык салымдын мөөнөтү аяктаган датага карата ушул Келишимдин 5.3-пунктунда көрсөтүлгөн продукттардын шарттары өзгөрсө жана/же продукт Банктын продукттар катарынан чыгарылса (жок болсо), автоматтык узартуу (пролонгациялоо) жүргүзүлбөйт жана банктык салымдын суммасына пайыздар эсептелбейт.

5.9. Мөөнөттүү банктык салым келишимин мөөнөтүнөн мурда бузуу Банктын бөлүмдөрүндө гана мүмкүн.

5.10. Мөөнөттүү банктык салым келишими мөөнөтүнөн мурда бузулган учурда, Банк Кардардын ушул Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузуу/мөөнөттүү банктык салымдын бардык суммасын же анын бир бөлүгүн талап кылуу жөнүндө арызын алган учурдан тартып 48 (кырк сегиз) сааттын ичинде салымдын суммасын жана пайыздарды төлөйт. Мында пайыздар акча каражаттарынын мөөнөттүү депозитте иш жүзүндө турган убактысына жараша төмөнкү сый акы чендерине ылайык кайра эсептелет жана төлөнөт:

3 айга чейин	3 айдан ашык, 6 айга чейин	6 айдан ашык, 9 айга чейин	9 айдан ашык, 12 айга чейин	12 айдан ашык
-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Закрытого акционерного общества «Коммерческий Банк КСБ»
(на заключение Договора банковского счета)

чен 0%	3 айлык салымд ын чени	6 айлык салымд ын чени	9 айлык салымд ын чени	12 айлык салымд ын чени
-----------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

5.11. Банк мөөнөттүү банктык салымдын мөөнөтүнүн чегинде Кардардын акча каражаттарын (салымдын суммасын) өз каалоосу боюнча тескөөгө укуктуу.

5.12. Банк Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына жана эл аралык макулдашууларга ылайык салыктарды кармап калууга укуктуу.

5.13. Эгер өнүм салымдын суммасын толуктоо мүмкүнчүлүгүн караса, салымдын суммасын толуктоо төмөнкү шарттарда жүргүзүлөт:

✓ Кардар салым боюнча эсепке киргизген кошумча төгүм (толуктоо) салымдын суммасына кошулат;

✓ кошумча төгүмдөрдү кабыл алуу (толуктоо) банктык салымдын мөөнөтү ичинде, банктык салымдын мөөнөтү аяктаган датага чейинки акыркы 60 күндү кошпогондо, мүмкүн болот.

✓ Салымдын суммасы толукталганда, пайыздар Кардар киргизген сумманы эске алуу менен депозиттин иш жүзүндөгү суммасына, акча каражаттары банктык салымдын эсебине келип түшкөн (салынган) күндөн кийинки күндөн тартып эсептелет.

5.14. Ушул бөлүмдө каралбаган мөөнөттүү банктык салым келишиминин башка шарттары колдонулуучу бөлүгүндө ушул Келишим жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдары менен жөнгө салынат.

5.15. Салымдын суммасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык тартипте, өлчөмдөрдө жана шарттарда корголот.

6. Банктык кызматтарга акы төлөө жана эсептешүүлөрдүн тартиби

6.1. Банктын ар бир операция үчүн, ошондой эле Банктын консультациялык, маалыматтык жана башка коштоочу кызматтары үчүн комиссияларынын өлчөмү Банктын Активдерди жана пассивдерди башкаруу боюнча комитети (АПБК) бекиткен Тарифтерге ылайык белгиленет.

6.2. Операциялар үчүн акы Кардардан акы иш жүзүндө качан алынганына карабастан, операция жүргүзүлгөн датада колдонулган тарифтер боюнча төлөнөт.

6.3. Кардар Банкка көрсөтүлгөн кызматтар үчүн акы катары комиссиялардын суммаларын өзүнүн эсебинен биринчи кезекте акцептсиз тартипте эсептен чыгарууну тапшырат.

Банк Кардардын операцияларын жүргүзүү үчүн акы төлөө максатында Кардардын каалаган эсебиндеги акча каражаттарын, аларды мындай конвертация учурунда Банк белгилеген тиешелүү валютаны сатып алуу курсу боюнча конвертациялоо менен пайдаланууга укуктуу. Айрым операцияларды жүргүзүүдө Тараптар акы төлөөнүн башка ыкмасын макулдашышы мүмкүн.

6.4. Банк ушул Келишимдин шарттарын, тарифтерди, лимиттерди жана бардык банктык операциялар менен бүтүмдөрдүн шарттарын бир тараптуу тартипте өзгөртүүгө укуктуу, мында бул өзгөртүүлөр Кардардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын начарлатпаган жана/же кемсинтпеген шартта, алар күчүнө киргенге чейин кеминде 10 (он) жумуш күн мурун Банктын Операциялык залындагы маалымат такталарына жана Банктын сайтына (www.ksbc.kg) жайгаштыруу аркылуу Кардарга милдеттүү түрдө билдирилет.

6.5. Эгер Тараптардын ортосундагы өзүнчө макулдашууда башкача белгиленбесе, Банк Кардардын эсептериндеги акча каражаттарына Банктын колдонуудагы тарифтерине ылайык пайыздарды эсептейт.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Закрытого акционерного общества «Коммерческий Банк КСБ»
(на заключение Договора банковского счета)

6.6. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда Банк салык агенти катары Кардардын салыктык милдеттенмелерин аткаруунун эсебине акча каражаттарын кармап калууга (эсептен чыгарууга) укуктуу.

7. Билдирүүлөр жана кат алышуу

7.1. Эсептер жана салымдар боюнча эсептер боюнча операцияларды жүргүзүүдө келип чыгуучу маселелер боюнча бардык кат алышуулар Тараптар тарабынан ушул Келишимдин реквизиттеринде көрсөтүлгөн бири-биринин почта даректери боюнча жүргүзүлөт. Почта дареги өзгөргөн бардык учурлар жөнүндө Кардар Банкка жазуу жүзүндө токтоосуз билдирүүгө тийиш.

Эгер Кардар башкача билдирбесе, ушул Келишимдин реквизиттеринде көрсөтүлгөн анын дареги туура почта дареги деп эсептелет.

Банкка акыркы белгилүү болгон дарек боюнча Кардарга жөнөтүлгөн бардык маалымат почта жөнөтмөлөрүнүн жетиши үчүн зарыл болгон убакыт өткөндөн кийин Кардар тарабынан алынган деп эсептелет.

7.2. Кардар көчүрмөнү алган учурдан тартып дароо, бирок 10 (он) календардык күндөн кечиктирбестен, эсептин кредити жана дебети боюнча бардык жаңылыш операциялар жөнүндө билдирүүгө милдеттүү, болбосо ал негизсиз алынган каражаттарды пайдалангандыгы үчүн айыптарды төлөөгө, каражаттарды жүгүртүүдөн алып коюуга ж.б. байланышкан жагымсыз кесепеттердин келип чыгуу тобокелдигин өзү тартат.

7.3. Кардар эсептерди ачуу үчүн Банкка берилген документтердеги бардык өзгөрүүлөр (почта жана банктык реквизиттер, паспорттук маалыматтардын өзгөрүшү, катталган дарек/иш жүзүндө жашаган жер ж.б.) жөнүндө Банкка 3 (үч) банк күнүнүн ичинде билдирүүгө жана мындай өзгөртүүлөр киргизилгендиги жөнүндө документтердин талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн берүүгө, ошондой эле Тараптардын Келишим боюнча милдеттенмелерин аткаруусу үчүн мааниге ээ болгон башка жагдайлар жөнүндө билдирүүгө милдеттүү.

7.4. Кардар арызда көрсөтүлгөн телефон номерине SMS-билдирүүлөрдү алууга макул.

7.5. Кардар террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдардын талаптарын сактоого, ошондой эле Банктын суроо-талабы боюнча жүргүзүлгөн операциялар боюнча ырастоочу документтерди берүүгө милдеттенет.

8. Талаштарды чечүү тартиби

8.1. Ушул Келишимдин шарттарын аткарууда келип чыгышы мүмкүн болгон талаштарды жана пикир келишпестиктерди Тараптар сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салууга аракет кылышат.

8.2. Өз ара алгылыктуу чечимге жетишилбеген учурда Тараптар талаштуу маселени Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте Кыргыз Республикасынын сотунун кароосуна бере алышат.

9. Тараптардын жоопкерчилиги

9.1. Ушул Келишим боюнча милдеттенмелерди аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн Тараптар ушул Келишимде каралган тартипте, ал эми Келишимде каралбаган учурларда — Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жоопкерчилик тартышат.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Закрытого акционерного общества «Коммерческий Банк КСБ»
(на заключение Договора банковского счета)

9.2. Башка Тарап Келишим боюнча милдеттенмелерди аткарбагандыгынын же талаптагыдай аткарбагандыгынын натыйжасында кызыкчылыктары бузулган Келишимдин Тарабы ошол Тараптан келтирилген чыгымдарды толук төлөп берүүнү талап кылууга укуктуу. Чыгымдар деп укугу бузулган Тарап өзүнүн укуктарын жана кызыкчылыктарын калыбына келтирүү үчүн тарткан чыгашалар (реалдуу зыян) түшүнүлөт.

9.3. Банктын кызматтарына акы төлөө кечиктирилген учурда, анын ичинде Кардардын эсептешүү эсебинде каражат жок же жетишсиз болгондуктан акы алуу мүмкүн болбогон учурда, Кардар Банкка мөөнөтү өткөн сумманын күнүнө 0,1% өлчөмүндө туум төлөйт.

9.4. Эгер милдеттенмелердин жарым-жартылай же толук аткарылбай калышы Тараптардын эч бири алдын ала көрө албаган же акылга сыярлык аракеттер менен алдын ала албаган жеңилгис күч жагдайларынын (форс-мажор) кесепети болсо, Тараптар жоопкерчиликтен бошотулат. Жеңилгис күч жагдайларына төмөнкүлөр кирет, бирок алар менен чектелбейт: төлөм тутумундагы штаттан тышкаркы жагдайлар, табигый кырсыктар, өрт, суу ташкыны, жер титирөө, башка табигый же техногендик катастрофалар, эпидемиялар, согуш аракеттери, мамлекеттик төңкөрүштөр, өзгөчө абалдын киргизилиши, революциялар, массалык баш аламандыктар, террористтик актылар, жарандык толкундоолор, Өкмөттүн, мамлекеттик органдардын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын аракеттери, ушул Келишим түзүлгөн күндөн кийин күчүнө кирген ченемдик актылар, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана/же Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдары тарабынан тиешелүү Тараптын ушул Келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткаруусун мүмкүн эмес кылган чечимдин кабыл алынышы, ошондой эле Тараптардын акылга сыярлык көзөмөлүнөн тышкары болгон башка жагдайлар. Мында форс-мажор жагдайы ушул Келишим күчүнө киргенден кийин келип чыгууга тийиш. Ошол эле учурда, эгер ушул Келишимдин шарттарына ылайык пайыздар эсептелүүгө тийиш болсо, Тараптар эсептелген пайыздарды эске алуу менен бири-биринин алдындагы бардык карыздарды төлөө милдетинен бошотулбайт.

9.5. Ушул Келишимдин 9.4-пунктунда сүрөттөлгөн жагдайлар келип чыккан учурда, форс-мажор жагдайларына шилтеме жасаган Тарап мындай жагдайлар келип чыккан күндөн тартып 10 (он) күндөн кечиктирбестен башка Тарапка жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү. Форс-мажор жагдайларына шилтеме жасаган Тарап аларды ырастоо үчүн компетенттүү мамлекеттик органдын документин берүүгө милдеттүү.

9.6. Эгер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында түздөн-түз башкача каралбаса, Банктын консультациялык же маалыматтык кызматын пайдалануунун натыйжасында келип чыккан Кардардын мүмкүн болгон чыгымдары үчүн Банк жоопкерчилик тартпайт.

10. Тараптардын кызыкчылыктарын коргоо

10.1. Ушул Келишимдин шарттарында чечилбеген, бирок ал боюнча Тараптардын мамилелеринен түздөн-түз же кыйыр түрдө келип чыккан жана Келишимдин Тараптарынын кызыкчылыктарына тиешелүү болгон бардык маселелер боюнча Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдерин жана жоболорун жетекчиликке алышат.

11. Келишимдин колдонулуу мөөнөтү жана аны бузуу тартиби

11.1. Ушул Келишим белгисиз мөөнөткө түзүлөт, Келишимдин 2.3-пунктуна ылайык Банк акцептти алган учурдан тартып күчүнө кирет жана ал бузулганга же Кардардын Банктагы бардык эсептери жана салымдар боюнча эсептери жабылганга чейин колдонулат.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Закрытого акционерного общества «Коммерческий Банк КСБ»
(на заключение Договора банковского счета)

11.2. Ушул Келишим Тараптардын макулдашуусу боюнча бузулушу мүмкүн.

11.3. Кардар каалаган убакта Келишимди бузууга же бир же бир нече эсепти жабууга укуктуу. Кардар бир же бир нече эсепти жапканда, эгер жок дегенде бир эсеп ачык бойдон калса, бул ушул Келишимдин токтотулушуна алып келбейт.

11.4. Банк төмөнкү учурларда эсеп (эсептер) жабылган учурга чейин бир ай мурун Кардарга бул жөнүндө жазуу жүзүндө билдирүү менен Кардардын эсебин бир тараптуу тартипте жабууга укуктуу:

- Кардардын эсебинде 1 (бир) жыл бою акча каражаттары жана операциялар болбогон учурда;

- Кардар ушул Келишимдин шарттарын олуттуу жана/же бир нече жолу бузган учурда.

11.5. Банк төмөнкү учурларда Кардардын эсебин бир тараптуу тартипте жабууга укуктуу:

- Кардар Кардарды жана бенефициардык ээсин идентификациялоо/верификациялоо талаптарын, ошондой эле кардарды талаптагыдай текшерүүнүн башка чараларын аткаруу же эсеп (эсептер) боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн зарыл болгон тиешелүү документтерди бербегенде;

- Кардар эсеп боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн зарыл болгон, жүргүзүлүүчү операциянын экономикалык максатка ылайыктуулугун ырастаган тиешелүү документтерди бербегенде.

- Кардар анык эмес (жасалма, бурмаланган ж.б. документтерди) же жараксыз документтерди бергенде.

Эсеп жабылганда Банк Кардар эсепти ачуу жана башкаруу процессинде берген документтерди кайтарып бербейт.

11.6. Келишим ушул Келишимде же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда да Банк тарабынан бир тараптуу тартипте бузулушу мүмкүн.

11.7. Ушул Келишим бузулган учурда, акча каражаттарынын калдыгы Кардарга накталай берилет же Кардардын жазуу жүзүндөгү көрсөтмөсү боюнча банктык эсеп жабылган күндөн тартып 5 (беш) жумуш күнүнүн ичинде Кардар көрсөткөн реквизиттер боюнча башка банктык эсепке которулат. Банк акча каражаттарынын калдыгын алуу зарылдыгы жөнүндө Кардарга акыркы белгилүү дарек боюнча кабарлайт.

11.8. Келишимди бузуу Келишим боюнча аткарылбаган милдеттенмелерден баш тартууга негиз болуп саналбайт. Келишим Тараптардын ортосундагы бардык өз ара эсептешүүлөр аяктагандан кийин бузулган деп эсептелет.

12. Өзгөчө шарттар

Биргелешкен эсептерди жөнгө салуучу атайын шарттар

12.1. Бир адамга же бир нече адамга биргелешип таандык болгон эсепке ээлик кылууга бир же бир нече адамдын кошулуусу биргелешкен эсептин бардык ээлери жалпы арыз бергенде гана мүмкүн болот.

12.2. Эгер эсеп бир нече адамдын биргелешкен ээлигинде болсо, эсептеги акча каражаттары биргелешкен эсеп ээлеринин жалпы менчиги болуп саналат. Эгер Кардардын арызында эсепти тескөөнүн башка эрежеси каралбаса, эсеп ээлеринин ар бири биргелешкен эсептен каражаттарды өз алдынча жана жеке өзү ала алат.

12.3. Биргелешкен эсептин кайсы бир ээсинин Банк алдында кандайдыр бир карызы, анын ичинде Банк менен тиешелүү эсеп ээсинин ортосундагы башка келишимдерден жана бүтүмдөрдөн келип чыккан укуктук мамилелер боюнча карызы болгон учурда, эсептин башка ээлери Банктын биргелешкен эсепти күрөө же кармап калуу түрүндө бөгөттөөсүнө же тиешелүү эсеп ээсинин карызын башка эсеп ээлерине кошумча билдирбестен же

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Закрытого акционерного общества «Коммерческий Банк КСБ»
(на заключение Договора банковского счета)

алардын макулдугусуз биргелешкен эсептен эсептен чыгаруусуна макул болушат. Банк биргелешкен эсептин ар бир ээсин эсептин жалгыз ээси катары карайт жана ошого жараша Банктын өз укуктарын же дооматтарын ушул негизде коёт.

12.4. Эгер Банк биргелешкен эсеп боюнча кандайдыр бир операцияга байланыштуу кат-кабарды биргелешкен эсеп ээлеринин бирине жөнөтсө, биргелешкен эсептин бардык башка ээлери кабарланган деп эсептелет. Ошентип, биргелешкен эсептин ээлери биргелешкен эсептин ар бир ээси кандай гана түрдөгү билдирүүнү алууда болбосун бардык башка ээлердин өкүлү болушуна жана билдирүүнү эсептин ар бир ээсине өз-өзүнчө жөнөтүүнүн зарылдыгы жок экендигине макул болушат.

12.5. Биргелешкен эсептин ар бир ээси эсептин бардык башка ээлеринин өкүлү болот жана башка биргелешкен эсеп ээлери менен макулдашпастан, биргелешкен эсепти жеке өзү тескөөгө ыйгарым укуктуу жана биргелешкен эсептеги акча каражаттарын салуу, эсептен чыгаруу, конвертациялоо жана башкача тескөө боюнча кандай болбосун банктык операцияларды жүргүзүүгө, ошондой эле, эгер биргелешкен эсеп ээлери бир нече биргелешкен эсеп ээлеринин кол тамгалары бир убакта милдеттүү болорун белгилебесе, биргелешкен эсепти тескөө үчүн үчүнчү жактарга жеке өзү ишеним кат берүүгө укуктуу (эгер кол тамгалардын үлгүлөрү көрсөтүлгөн карточкаларда башкача белгиленбесе). Карама-каршы көрсөтмөлөр жок болгон учурда, Банк эсеп ээлеринин кайсы бири же бардыгы тарабынан салынган (депонирленген) каражаттарды биргелешкен эсепке чегерүүгө (биргелешкен эсепти кредиттөөгө), ошондой эле үчүнчү жактар тарабынан эсеп ээлеринин кайсы биринин атына салынган (депонирленген) каражаттарды биргелешкен эсепке чегерүүгө (биргелешкен эсепти кредиттөөгө) ыйгарым укуктуу жана укуктарга ээ.

12.6. Биргелешкен эсеп ээлеринин эсеп боюнча өз укуктарына жана андагы акча каражаттарынын калдыгына байланыштуу пикир келишпестиктери келип чыгып, ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын тиешелүү компетенттүү органына кайрылган учурда, же үчүнчү жак биргелешкен эсеп ээлеринин бирине, бир нечесине же бардыгына каршы юридикалык аракет көрсө жана Банкка Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү формада ыйгарым укуктуу адамдар тарабынан эсептеги акча каражаттарын пайдалануу (ээлик кылуу, тескөө) укугуна байланышкан кандайдыр бир чектөөлөр жөнүндө билдирилсе, Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык компетенттүү орган тиешелүү чечим кабыл алганга чейин бардык эсеп ээлерине эсепти пайдаланууга тыюу салууга укуктуу.

12.7. Компетенттүү орган тиешелүү чечим кабыл алганга чейин бардык адамдарга эсепти пайдаланууга тыюу салынган мезгилде биргелешкен эсеп ээлеринин бири каза болгон, аракетке жөндөмсүз болуп калган, анын укуктары же эсепти тескөө жөндөмдүүлүгү чектелген учурда, каза болгон биргелешкен эсеп ээсинин мурасын кабыл алган мураскорлор же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген (аракетке жөндөмсүз) биргелешкен эсеп ээсинин камкорчусу мураска же башкарууга кабыл алган мүлктүн ээси болгон биргелешкен эсеп ээсинин милдеттенмелери боюнча үчүнчү жактар алдында жоопкерчилик тартат.

12.8. Компетенттүү орган тиешелүү чечим кабыл алганга чейин бардык адамдарга эсепти пайдаланууга тыюу салуу жок болгон учурда жана биргелешкен эсеп ээлеринин бири каза болсо, Банк акча каражаттарын биргелешкен эсептин катталган ээлеринин санына бөлүүгө укуктуу жана алардын үлүштөрү тең деп таанылат. Банк каза болгон аманатчынын мураскорлорунан тиешелүү көрсөтмөлөрдү алганга чейин каза болгон эсеп ээсинин үлүшүн эсепте эсепке алууну улантууга укуктуу. Эсептин калган ээлери эсептеги калган үлүштү (үлүштөрдү) тескөөгө укуктуу.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Закрытого акционерного общества «Коммерческий Банк КСБ»
(на заключение Договора банковского счета)

12.9. Адам аракетке жөндөмсүз деп жарыяланган учурда, анын эсебин тескөө укугуна Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык дайындалган камкорчу ээ болот.

12.10. Эсеп ээлери Банк алдында өздөрүнө жүктөлгөн бардык карыздар же милдеттенмелер үчүн биргелешип да, өз-өзүнчө да жоопкерчилик тартышат.

13. Корутунду жоболор

13.1. Кардар Келишимдин шарттары менен толук таанышканын ырастайт жана ушул Келишимде каралган Банктын аракеттерине макулдугун билдирет.

13.2. Кардар ушуну менен жеке жактардын талап боюнча төлөнүүчү эсебине Кардардын жеке акча каражаттарынан тышкары, накталай жана накталай эмес төлөмдөр менен төмөнкүлөр которуу жолу менен чегерилиши мүмкүн экендигин ырастайт: эмгек акы, автордук калем акы, пенсиялар, алименттер, социалдык жөлөкпүлдөр, жеке жактын башка банктык эсебиндеги каражаттар, мурастоого байланышкан төлөмдөр, эсеп ээсине таандык жеке мүлктү сатуудан түшкөн төлөм жана эсеп ээсинин ишкердик жана/же ага окшош ишти жүзөгө ашыруусуна байланышпаган башка түшүүлөр жана төлөмдөр. Жеке жактын талап боюнча төлөнүүчү эсебинен Кардар жеке мүнөздөгү төлөмдөрдү, анын ичинде жеке максаттар үчүн сатып алынган товарлар (көрсөтүлгөн кызматтар) үчүн төлөмдөрдү, коммуналдык төлөмдөрдү жана эсеп ээсинин ишкердик жана/же ага окшош ишти жүзөгө ашыруусуна байланышпаган башка ушундай жеке мүнөздөгү төлөмдөрдү жүргүзө алат.

13.3. Эгер Кардар мамлекеттик кызмат адамы, мамлекеттик кызматчы же алардын жакын тууганы болуп саналса, Кардар ушуну менен мыйзамдардын талаптарына ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга анын эсептери (салымдары) жөнүндө маалыматтарды берүүгө макулдугун берет.

13.4. Кардар ушуну менен Банкка Чет өлкөлүк эсептерге салык салуу жөнүндө мыйзамды (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) жана/же Кыргыз Республикасы менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы өкмөттөр аралык (мамлекеттер аралык) макулдашууну ишке ашыруунун алкагында маалыматты Кыргыз Республикасынын жана/же Америка Кошмо Штаттарынын тиешелүү органдарына (Ички кирешелер кызматы — Internal Revenue Service) берүүгө шартсыз макулдугун берет.²

13.5. Келишимге киргизилүүчү бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган Кошумча макулдашуулар түрүндө таризделет. Кошумча макулдашуулар Келишим кандай формада түзүлсө, ошол эле формада түзүлөт жана Банк мыйзам актыларына же укуктук актыларга же ушул Келишимдин шарттарына ылайык Кардардын макулдугусуз Келишимге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө укуктуу болгон учурларды кошпогондо, жөнөкөй жазуу жүзүндө кол коюлган учурдан тартып Тараптар үчүн милдеттүү болот.

Ушул Келишим кыргыз/орус/англис тилдеринде түзүлдү. Келишимдин орус, кыргыз же англис тилдериндеги версияларынын ортосунда карама-каршылыктар болгон учурда, Келишимдин кыргыз тилиндеги версиясы артыкчылыкка ээ.

Ушул Келишимге карата колдонулуучу укук (мыйзамдар) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары болуп саналат. Ушул Келишимде чагылдырылбаган бардык башка маселелер боюнча Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана колдонулуучу банктык практиканы да жетекчиликке алышат.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Закрытого акционерного общества «Коммерческий Банк КСБ»
(на заключение Договора банковского счета)